

! Өз убагында төлөм жасалбаса, патенттин иши токтойт.

Патент үчүн төлөмдү 12 ай үчүн алдыга жүргүзүп койсо болот.

! Төлөнгөндүгүн тастыктаган дүмүрчөктү сөзсүз өзүңөрдө сактагыла.

Патентти алгандан кийин 2 айдын ичинде Сиз Россиянын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун миграция маселелери боюнча Башкармалыгына жумуш берүүчү-юридикалык жак же жеке ишкер менен түзүлгөн жумуш макулдугунун көчүрмөсүн жиберилишиңиз керек.

Жумушка патентти 1 жолдон ашык эмес жана 12 айдан ашык эмес мөөнөткө узартса болот.

! Жумушка патент үчүн төлөмдү алдыга төлөө миграциялык каттоону узартпоо дегенди билгизбейт! Миграциялык каттоонун мөөнөтүн жумушка патенттин негизинде жана анын иштөө убактысына карата узартууну унутпагыла!

Патент Сизге анын иштөө мөөнөтүнүн учурунда региондо болууга жана патентте көрсөтүлгөн адистик боюнча иштөөгө укук берет. Патенттин иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин РФнын аймагынан чыгып кетүү керек.

Ошондой эле сиз жумушка патентти кайра алсаңыз болот. Бул үчүн патенттин мөөнөтү бүткөнгө 10 жумушчу күн калганда арыз менен кайрылуунуз керек. Бул үчүн сиз Россиянын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун миграция маселелери боюнча Башкармалыгына патентти узартуу тууралуу арыз менен кайрылуунуз зарыл.

Эгерде Сиз патентинизди жоготуп же бузуп алсаңыз Россиянын ИИМинин (УВМ ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун эмгек миграция маселелери боюнча Башкармалыгына патенттин дубликатын берүү жөнүндө арыз менен кайрылсаңыз болот. Арызга төмөнкү документтер тиркелиши шарт: паспорт жана анын көчүрмөсү, миграциялык карта жана анын көчүрмөсү, патент үчүн төлөмдөрдүн документтери (чектер жана төлөмдүн дүмүрчөктөрү).

МААНИЛУУ БАЙЛАНЫШ ДАРЕКТЕРИ

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России

- по г. Москва: 8 (495) 587-07-87, <https://77.мед.рф/ms>; по Московской обл.: 8 (926) 224-74-28, <https://уем.50.мед.рф>;
- по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.: 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02, <https://78.мед.рф/ms>.

Многофункциональные миграционные центры

- г. Москва: 8 (495) 777-77-77; <https://mc.mos.ru/ru>; Московская обл.: 8 (926) 956-33-33; <http://emcmo.mosreg.ru>
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.: 8 (812) 318-01-22; <http://spb.pvsmvd.ru>

Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ)

- г. Москва: 8 (495) 777-77-77; <https://md.mos.ru>; Московская обл.: 8 (800) 550-50-30, <https://uslugi.mosreg.ru>
- г. Санкт-Петербург: 8 (812) 573-90-60; <https://gu.spb.ru/mfc>; Ленинградская обл.: 8 (800) 500-00-47, <http://mfc47.ru>

ФГУП «Почта России»

Служба поддержки: 8-800-2005-888, www.pochta.ru

ОРТО АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨГҮ УЮМДАР

Өзбекстан Республикасы

Ташкентский городской социально-информационный центр «Истикболли Авлод»

100015, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87, горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94 Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94 Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com, сайт: <http://ia.uz/>

Таджикистан Республикасы

ОО «Центр по правам человека»

Главный офис: 734000, Республика Таджикистан г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Приемная юриста: +992 93 300 13 93
Сайт: www.muhojir.info, чат в Viber: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com

ОО «Гамхори»

Республика Таджикистан, Хатлонская область, г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88, E-mail: bahodur9166@mail.ru

Кыргыз Республикасы

ОО «Ресурсный центр для пожилых»

Бишкек, +996 770 89-18-06, kyrgyzstan.rce@gmail.com

Местные Общественные Советы по вопросам миграции (МОС) в КР:

1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра дом 198 кв.5,
+996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122

ОФ «Центр Содействия Международной защите»

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com, сайт: www.csip.kg

ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТ РЕСУРСТАРЫ

migrussia.ru - «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал» - советы по адаптации и правовым вопросам, полезные контакты.

«МигрАзия+» - мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)

Миграционный учет. Получение патента на работу (на киргизском языке).

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»

Авторы-составители: Якимов А.Н., Хлызова Д.В.

Тираж 2000 экз.

Публикация подготовлена в рамках проекта «Развитие сотрудничества некоммерческих организаций России и Средней Азии, направленного на адаптацию и интегрирование мигрантов в правовое и культурное поле Российской Федерации», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



Миграциялык каттоо

Жумушка патент алуу

Эмгек мигрантына жардам

2019

МИГРАЦИЯЛЫК КАТТООГО ТУРГУЗУУ

Эгер Сиз чет элдик жаран болсоңуз жана Россияга келсеңиз, Сиз келген жериңизге 7 жумушчу күндүн ичинде **миграциялык каттоого турушуңуз** керек (Армениянын, Беларусиянын, Казакстан жана Кыргызстандын жарандары үчүн-30күн, Таджикистандын жарандары үчүн-15күн).

Миграциялык каттоого сиз жашап, иштей турган регионго турушуңуз керек.

! Миграциялык каттоого сиз чыныгы жашаган жериңизге турушуңуз керек, антпесе сизди миграциялык режимди бузгандыгы үчүн жоопко тартып, айып пул салышы мүмкүн!

Чет өлкөлүк жарандарды миграциялык каттоого тургузууну Сизге жашоочу жай берген **Кабыл алуучу** тарап жүргүзөт-булар төмөнкүлөр:

- РФнын сиз жашаган регионунда дайыма катталган РФнын жараны;
- РФнын аймагында дайыма жашаган чет өлкөнүн жараны;
- юридикалык тарап: уюм-жумуш берүүчү, мейманкана.

Сизге төмөнкү документтер жана алардын көчүрмөлөрү керек:

- паспорт;
- миграциялык карта;
- ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси;
- үйдө жашаганга укуктуу экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (мисалы, үйдү арендага алгандыгы тууралуу макулдук).

Миграциялык каттоого кантип турса болот:

1)Чет өлкөлүк жарандын жашаган жерге келгени жөнүндөгү билдирүү-бланкты толтуруу, Аны бул дарек боюнча көчүрүп алса болот: www.mvd.rf (мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн миграция чөйрөсүнөн “Миграциялык каттоо жүргүзүү” деген бөлүмдү тандап алып)

- Россиянын ИИМинин миграция маселелери боюнча Башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө;
- мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү көп функционалдуу борборлордо (МФЦ);
- «Россия почтасы» федералдык мамлекеттик унитардык ишканасы (ФГУП «Почта России»).

Билдирүүнүн эки бөлүгүнө тең чет элдик жарандын келген жери, кабыл алуучу жак жөнүндө жана чет элдик жарандын өзү жөнүндө так маалымат көрсөтүлүшү керек. Кабыл алуучу жак-физикалык жак бланкка өзүнүн колун коёт, мекенин башчысы өз колун коюп, мөөрүн басат.

2) РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун Миграция маселелери боюнча Башкармалыгына билдирүүнү бүт документтердин көчүрмөлөрү менен бирге (ФГУП «Почта России») Федералдык Мамлекеттик Унитардык “Россиянын Почтасы” ишканасы аркылуу салып жиберүү керек.

Билдирүүнү РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун Миграция маселелери боюнча Башкарма-

лыгынын бөлүмүнө жана Миграциялык Федералдык Борбор (МФЦ) аркылуу берүү акысыз болот. Миграциялык Федералдык Борбордун (МФЦ) кызматкерлери Сиздин билдирүүнү миграция маселелери боюнча Башкармалыкка акысыз жөнөтөт.

3) РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун Миграция маселелери боюнча Башкармалыктын, Миграциялык Федералдык Борбордун (МФЦ) жана “Россиянын почтасы” (ФГУП «Почта России») Федералдык Мамлекеттик Унитардык ишканасынын кызматкерлери берген документтерди кабыл алгандыгы тууралуу белги коюлган билдирүүдөн айрылып алынган бланкты алып өзүңөрдө сактап жүргүлө.

! Жумушка орношкондон кийин миграциялык каттоону дайыма эмгек макулдугунун (ЕАЭБ (ЕАЭС) дин жарандары үчүн) иштөө мөөнөтүнө же төлөнгөн жумушка патент үчүн төлөмгө жараша узартуу керек!

! Эгерде Сиз миграциялык каттоого туруу эрежелерин бузсаңыз, Сиз 5миңден 7миңге чейин айып пул төлөп, 5 жылга кирүүгө тыйуу салуу менен Россиянын аймагынан чыгарылып калышыңыз мүмкүн. (18.8 берене 3-бөлүм жана 19.27 берене 3-бөлүм РФнын Административиялык укук бузуулар боюнча Кодекси (КоАП).

ЖУМУШКА ПАТЕНТ БЕРҮҮ

КМШ (СНГ) өкөлөрүнүн жарандары (ЕАЭБ (ЕАЭС) жарандарынан тышкары-Армения, Беларусия, Казакстан жана Кыргызстан) жумушка кирүү үчүн патент алуулары керек.

! РФнын аймагына кирген мезгилден баштап 30 күндүн ичинде патент алууга документтерди тапшыруу керек антпесе, 10000ден 15000 рубльга чейин айып пул төлөп каласыз.

! Патентте көрсөтүлгөн гана адистик менен иштеш керек (Москва шаарында, патент алып каалаган адистик менен иштесе болот).

Патентте көрсөтүлгөн адистиктен башка адистик менен иштөө 4000-7000 рубльга айыпталат.

Патент РФнын ИИМинин (УВМ ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун Тышкы миграция Башкармалыгынын миграция маселелери боюнча бөлүмү тарабынан гана берилет. Патент РФнын кайсы жеринен жумуш берилсе, ошол гана жерге жарайт.

Көңүл бургула: Москва, Москва областы, Санкт-Петербург, Ленинград обдасты- булар ар түрдүү региондор!

Патентке документтерди жаран **ӨЗҮ гана** бере алат. Патент, арызды жана керектүү документтерди тапшырган убакыттан баштап 10 күндүн ичинде берилет.

Ар бир региондо патент бергенге укугу бар бирден гана мекеме бар:

- **Москва шаарында** – Көп функционалдуу миграциялык борбор (Многофункциональный миграционный центр)
- **Москва обл.** – Москва областындагы бириккен миграциялык борбор (Единый миграционный центр Московской области)
- **Санкт-Петербург жана Ленинград обл.** – Россиянын ИИМинин Федералдык Мамлекеттик Унитардык ишканасынын “Паспорттук-визалык кызматы” (ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России).

Патент алуу үчүн төмөнкү документтер керек:

- патент алуу үчүн арыз (арыздын бланкын жана аны толтуруу үлгүсүн РФнын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун Миграция маселелери боюнча Башкармалыгынын бөлүмдөрүнөн акысыз алууга болот же <https://гуvm.mvd.rf> сайтынан “Миграциялык каттоону жүргүзүү” бөлүмүнөн алса болот («Осуществление миграционного учета».)
- паспорт жана паспорттун көчүрмөсү
- 3x4 сүрөт түстүү, жылтырак эмес
- миграциялык каттоонун билдирүүсү (регистрация) жана анын көчүрмөсү
- Паспорттун нотариустан тастыкталган орус тилиндеги котормосу-котормочусу бар нотариалдык кеңседе жасалат
- кирүү штампы коюлган, “жумуш иштөө” максаты көрсөтүлгөн миграциялык карта, жана анын көчүрмөсү
- медициналык жыйынтык жана ВИЧ инфекциясы жок деген сертификат-атайын медициналык мекемеден, медициналык кароодон өткөндөн кийин берилет
- **Таджикистандын жарандары** 086 формасындагы справканы алып келиши керек
- ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси (ДМС)
- орус тилин, Россиянын тарыхын, РФнын мыйзамдарын билгендигин тастыктаган документ: СССР дин аймагындагы окуу жайды 01.09.1991-жылга чейин же Россиянын аймагындагы окуу жайды 01.09.1991-жылга чейин бүткөндүгү тууралуу документтин түп нускасы же орус тили, Россиянын тарыхы, РФнын мыйзамдары боюнча тастирлөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификат.

Тестирлөө тууралуу билүү жана ага жекече даярданууга “Россиялык тесттик консорциум” («Российский тестовый консорциум») деген сайт жардам берет <http://testcons.ru>. Сиз тестирлөөдөн өтүп, өзүңүздү текшерип, өз деңгээлиңизди билсеңиз болот

- 5000 руб.өлчөмүндөгү патент үчүн төлөнгөн бажы төлөмүнүн дүмүрчөгү (НДФЛ), Москва шаары боюнча, 4750 руб. Москва областы боюнча, 3800 руб. Санкт-Петербург жана Ленинград областтары боюнча. Төлөмдөрдү Россиянын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун реквизиттери боюнча каалаган банкта жасаса болот.

Жумушка алынган патенттин нукуралыгын Россиянын ИИМинин (ГУ МВД России) Мамлекеттик Башкаруусунун миграция маселелери боюнча Башкармалыктын сайтынан: [//гуvm.mvd.rf](http://гуvm.mvd.rf) “Миграция маселелери боюнча кызмат” -“Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын жумуш иштөөсүн жүргүзүү үчүн берилген патенттердин жана уруксааттардын нукуралыгын текшерүү” деген бөлүмдөн текшере аласыңар.

ЖУМУШКА ПАТЕНТ ҮЧҮН ТӨЛӨМ

Ар бир айдын патент үчүн бажы төлөмү (НДФЛ) төлөнгөндө, патент автоматтык түрдө төлөм жасалган мөөнөткө узартылат. Патентте көрсөтүлгөн, жумушка патентти алган, убакыттан баштап айлардын эсеби башталат. Төлөм жасалган ар бир иштелген ай бүтөрүнө 1 күн калганда, кийинки ай үчүн төлөм жасалышы керек.